

**Жеке адамдар үчүн «Береке» депозитинин паспорту**

Продукт категориясы:	Жеке адамдар үчүн мөөнөттүү депозит
Артыкчылыктары	Толуктоо жана жарым-жартылай алуу мүмкүндүгү караштырылган депозит. Пайыздарды төлөө ай сайын жүргүзүлөт.
Продуктунун өзгөчөлүктөрү	Келишим түзүлгөндөн тартып белгилүү бир убакыт өткөндөн кийин (№2 таблицкага ылайык), 25 000 KGS/RUB, 500 USD/EUR өлчөмүндөгү азайтылбаган калдык сакталган учурда, жарым-жартылай алуу мүмкүндүгү Депозитти жарым-жартылай алгандыгы үчүн төмөнкүдөй өлчөмдөгү комиссия алынуусу шарт: улуттук валютада – алынуучу сумманын 1%; калган бардык валюталар үчүн алынуучу сумманын 0,5%. Депозитти толуктоо мүмкүндүгү бар (№2 таблицкага ылайык), бирок келишимдин мөөнөтү аяктаганга чейин 30-120 күндөн кеч эмес.
Депозиттин валютасы	KGS; USD; EUR; RUB;
Баштапкы төгүмдүн минималдык суммасы	25 000 KGS/RUB, 500 USD/EUR
Кошумча төгүмдүн суммасы	Минималдык сумма - 1 000 KGS/RUB, 20 USD/EUR
Мөөнөтүн узартуу	Эгерде келишимде белгиленген датага ылайык аяктаган күнү депозит талап кылынбаса, келишим узартылбаган (продлонгацияланбаган) болуп эсептелет. Аманаттын суммасы жана кошулуп эсептелген пайыздар Аманатчынын Банктагы талап боюнча төлөнүүчү эсебинде сакталат.
Мөөнөтүнөн мурда бузуу	Депозит мөөнөтүнөн мурда бузулган учурда кошулуп эсептелген пайыздар төлөнүп берилбейт.
Кошумча шарттар	Депозиттин суммасына карата пайыздарды кошуп эсептөө депозит Банкка келип түшкөн күндөн кийинки күндөн тартып башталат жана келишим аяктоочу күндөн бир күн мурда токтойт. Депозиттик эсептер боюнча пайыздарды кошуп эсептөө жана пайыздарды төлөп берүү келишимде белгиленген тартипте жана мөөнөттө жүргүзүлөт. Пайыздарды эсептөөдө бир жылдагы күндөрдүн саны 365, ал эми бир айдагы күндөрдүн саны – анык бар болгон күндөрдүн санына барабар деп эсептелет (эгерде келишимде андан башкасы каралбаган болсо). Банк тарабынан аманатты кайтарып берүү депозиттин аракеттенүү мөөнөтү аяктаган күнү ишке ашырылат. Суммасы 50 000 АКШ долларынан ашкан же башка валютада ошондой эквиваленттеги депозиттерди кабыл алуу шарттары жана ошондой суммадагы аракеттеги депозиттердин шарттары Банк тарабынан жекече белгилениши мүмкүн. Депозитке чет өлкө валютасындагы акча каражаттары SWIFT системасы боюнча келип түшкөндө (баштапкы сумма, толуктоо суммалары), депозит мөөнөтүнөн мурда бузулган учурда, нак акчага айландыруу үчүн ошол операция жүргүзүлгөн учурга карата Банк тарабынан колдонулуучу тарифтерге ылайык комиссия алынат. Депозиттин аракеттенүү мөөнөтү аяктаганда акча каражаттарын алууда комиссия алынбайт. Аманат 2008-жылдын 7-майындагы №78 Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндөгү мыйзамда белгиленген тартипте, өлчөмдө жана шарттарда камсыздандырылган.
Талап кылынуучу документтер	Паспорт, эсеп ачууга арыз, кардар-жеке адамдын анкетасы, келишим. Резидент эместер үчүн - документтердин тизмегине ылайык.

*№2 таблицка. «Береке» депозити боюнча пайыздык чендер*

Мөөнөт	Келишим түзүлгөн учурдан баштап жарым-жартылай алуу	Мөөнөт аяктаганга чейин толуктоо	KGS (жылдык %)	USD (жылдык %)	EUR (жылдык %)	RUB (жылдык %)
3 ай	30 күн	30 күн	3,5%	-	-	-
6 ай	60 күн	60 күн	4,5%	-	-	-
9 ай	60 күн	60 күн	5,5%	-	-	-
12 ай	60 күн	60 күн	7,5%	0,5%	0,5%	5,0%
18 ай	60 күн	90 күн	8,5%	1,0%	1,0%	6,0%
24 ай	60 күн	120 күн	9,5%	1,5%	1,5%	7,0%
36 ай	60 күн	120 күн	10,5%	-	-	-